

Токтогул аймактык шайлоо комиссиясына
«Эл Умуту» саясий партиясынын лидери
Дуйшеналиев Болотбек Согушбековичтен
Дарек: Штаб, Токтогул шаары, Суеркулов
кочоосу №9
Тел: 0706168861

Арыз

Беруумдун себеби, 10.04.2022 жылы боло турган Токтогул шаардык кенешинин шайлоосунда №2239 Данканай участкасындагы 09.04.2022жылы мумкунчулугу чектелген жарандарыбыз УШКнан сырткары шайлоо «чапма жашик» маалында, Эл Умуту саясий партиясынын байкоочу окулу катышып, №2239 Данканай участкасында одоно шайлоо мыйзамдары бузулганын аныктап, видео козомол жургузгонго жетиштик. Ошондуктан шайлоо мыйзамсыз отуп жаткандыгына байланыштуу №2239 чапма жашик шайлоосунун жыйынтыгын жокко чыгарып беруунузду суранам.

Арыз ээси



09.04.2022ж.

Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы

№24- ЧЕЧИМ

Токтогул шаары :

09.04. 2022-жыл

Отурумга катышкандар: 11

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. П. Бошкочева | 6. Ж. Мадылбаева |
| 2. Б. Жумагулова | 7. И. Жанузакова |
| 3. З. Абдиева | 8. Б. Матмусаева |
| 4. А. Токталиева | 9. А. Шадыбекова |
| 5. В. Куттубаева | 10. Алмазбек кызы Жазгул |
| | 11. Чому кызы Мээрим |

Аймактык шайлоо комиссиясынын отурумунун күн тартибиндеги маселеси:

«Эл-Умуту» саясий партиясынын арызын кароо жөнүндө

Угудду: Аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы П.Бошкочева 2022-жылдын 09-апрель күнү Эл-Үмүтү саясий партиясынын лидери Б.С.Дүйшеналиевден №2239 Данканай участкасындагы чапма ящик маалында одоно шайлоо мыйзамдары бузулганын белгилеген жана видео материалы менен арыз түшкөнүн аймактык шайлоо комиссиясынын курамына тааныштырды.

Аймактык шайлоо комиссиясынын арыз даттанууларды кароо боюнча комиссиянын мүчөлөрү: Б.Жумагулова, А.Токталиева жана шайлоо комиссиянын мүчөлөрү И.Жанузакова, Б.Матмусаевалар төмөндөгүлөргө токтолду.


“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 8, 8-1-беренелеринин негизинде Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы №2239 Данканай участкасындагы чапма ящик маалында (бизге көрсөтүлгөн видео баяндын негизинде) одоно шайлоо мыйзамдары бузулбагандыгын белгилешти.

Күн тартибиндеги маселе боюнча шайлоо комиссиясынын отуруму

Чечим кылат:

1. Эл-Үмүтү саясий партиясынын лидери Б.С.Дүйшеналиевдин арызы негизсиз деп табылсын.
2. Ушул чечимди билдирүү үчүн КР шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына жана Эл-Үмүтү саясий партиясынын лидери Б.С.Дүйшеналиевге жөнөтүлсүн.

АШКнын катчысы:



П. Бошкочева

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ТОКТОГУЛ АЙМАКТЫК
ШАЙЛОО
КОМИССИЯСЫ



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОКТОГУЛЬСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

721600 Токтогул ш., Суеркулов көч №1
тел 03747-50029
e-mail: adm14@shailoo.gov.kg;

721600 г. Токтогул ул. Суеркулова №1
тел 03747-500 29
e-mail: adm14@shailoo.gov.kg;

№ 42 09 апрель. 2022-ж.

“Эл-Үмүтү”

саясий партиясынын лидери

Дүйшөналиев Болотбек

Согушбековичке

Билдирүү

2022-жылдын 09-апрель күнү сиздерден түшкөн арызга Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы төмөндөгүдөй жооп берет.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 8, 8-1-беренелеринин негизинде Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы №2239 Данканай участкасындагы чапма ящик маалында (бизге көрсөтүлгөн видео баяндын негизинде). одоно шайлоо мыйзамдары бузулбагандыгын билдирет.

Токтогул аймактык шайлоо

комиссиясынын катчысы



П.Бошкочева